

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ СОТУ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНЫН
АДМИНИСТРАТИВДИК СОТУ

722 200 Каракол шаары,
Жамансариев көчөсү № 136
Тел: (03922) 5-86-34



ВЕРХОВНЫЙ СУД
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД
ЫСЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

722 200 г. Каракол,
ул. Жамансариева № 136
Тел: (03922) 5-86-34

исх. №01-39/398
4 июня 2020 года

Верховный суд
Кыргызской Республики

Административный суд Ысык-Кульской области согласно Вашего письма от 08.08.18 года за №02-11/1805 направляет Вам отсканированное внепроцессуальное обращение 28 граждан города Балыкчы по административным делам №АД-121/20-МИ, АД-122/20-МИ, АД-123/20-МИ, АД-124/20-МИ, АД-125/20-МИ, АД-129/20-МИ, АД-130/20-МИ, АД-131/20-МИ, АД-132/20-МИ, АД-134/20-МИ, АД-135/20-МИ, АД-136/20-МИ, АД-148/20-МИ, АД-149/20-МИ, АД-150/20-МИ, АД-151/20-МИ, АД-152/20-МИ, АД-153/20-МИ, АД-154/20-МИ.

Приложение: Отсканированное внепроцессуальное обращение на 6 листах и почтовый конверт 1 шт.

И.о. председателя

Тагаев М.М.

ВЕРХОВНЫЙ СУД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТУПИЛО
05 06 20 20
Входящий № 01-1982

Жаңы сүзүм
Кыргыз Республикасынын
Сыйыштык Коопсуздук
Бюросунун
Башчысынын
Ордуна

Балыкчы шаарынын мэриясына
Балыкчы шаарынын УКМКна
Балыкчы шаарынын прокуроруна
Каракол ШИИБно
Балыкчы ШИИБно
Ысык_Кол административтик сотунун
Председатели М.М.Тагаевке

Кайрылуу


Балыкчынын тургундары, "Кыргызтрансавто" нын акционерлери, Балыкчы эт комбинаттын учредителдери, ОсОО Реалдын учредителдери 31.05.2020ж. жыйналыш откорду. Себеби, экс- чиновник, БЭКтин директору С.Урманаевтин элге кылган кыянатчылыгы, мыйзам бузуулары, элдин укугун тебелеп тепсеген кылыктары, коррупциялык жол менен мыйзамсыз байыганы жонундо айтып, Президентке, Коопсуздук Кенешке, тийиштуу органдарга, Балыкчы мэриясына, Балыкчы муниципалдык болумуно, УКМКга, Балыкчы прокуратурасына, Каракол ШИИБно, Балыкчы ШИИБно Сотторго кайрылуу жасайлы деген чечим кабыл алынды. (Тиркелет).

С.Урманаевке карата айтылган фактылар документалдуу тастыкталган жана тергоо органдарына берилген. Бирок Урманаевтин мыйзам бузууларына тергоочулор, соттор ондогон жылдан бери тийиштуу мыйзамда корсотулгон акыйкаттуу чара корбогондуктон биз ушундай кадамга барууга аргасыз болдук. Ошондуктан эл, анын ичинен биз дагы озубуз коррупционерлерди, мыйзамсыз байыгандарды бетин ачып, Президентке, укук коргоо органдарына беришибиз керек деп чечтик. Президент озу айтып жатпайбы.

Биз Президенттин, олкодо болуп жаткан коррупцияга, мыйзамсыздыкка, элдин эсебинен мыйзамсыз байыгандарга, каршы жургузгон курошуно кошулуп, кайдыгер мамиле кылбай, Сиздерге 31.05.2020ж. элдин жыйналышынын чыгарган токтомун жиберип, кайрылуу жасадык жана С.Урманаевке мыйзамда каралган тийиштуу чара корууну сурайбыз.

Балыкчы тургундарынын атынан

ОАО "Кыргызтрансавто" нын акционерлери
ОсОО БЭКтин учредители
ОсОО Реалдын учредители жана
«Союз акционеров» коомдук
бирикменин председатели



Машанло А.
Абдылдаев М.
Байшукурова С.
Джылкыбаев М.

Данияров К.

01.06.2020ж.

Тиркеме:

1. Балыкчы тургундарынын 31.05.2020ж. откоргон жыйналыштын торктому.

01-06/2020

Балыкчы шаарынын тургундарынын 31.05.20ж. чогулушу.
Маселе: С. Урмангаевтин элге кылган мыйзамсыз кылыктары
жонундо талкуулоо
Катышты 28 адам

Балыкчынын тургундары, "Кыргызтрансавто" нын акционерлери, Балыкчы эт комбинаттын учредителдери, ОсОО Реалдын учредительдери бугунку откоргон жыйналыштын себеби, экс- чиновник, БЭЖтин директору С. Урмангаевтин элге кылган кыянатчылыгы, мыйзам бузуулары, элдин укугун тебелеп тепсеген кылыктары, коррупциялык жол менен мыйзамсыз байыганы жонундо айтып, тийиштуу органдарга жеткирели деген максат менен чогулуп отурабыз.

Биз, Балыкчынын тургундары, Чон казат кыймылынын акыйкатсыздыкка, коррупцияга, паракорлукка, мыйзамсыз элдин эсебинен байыгандарга каршы чыгып, олкону остурбой жаткан терс корунуштор менен курошуп жаткандарын коруп жатабыз. Чон казат кыймылы эбегейсиз чон жана маанилу маселелерди козгоду. Бул маселелер ондогон жылдар бою Президент, Окмот Жогорку Кенеш аракет кылганы менен коррупциядан арылбадык, тескерисинче кобойуп жатат. Себеби коррупцияны жое турган чиновниктер, соттор, укук коргоо органдардын кызматкерлери таможня, налоговиктер, комуско саботаж жасап, оздору каршы болууда. Анткени коррупция жоюлса алар жалан зарплатанын козун карап кенен жашай албай калышат,

Коруп, угуп жатабыз олкобуздогу чиновниктердин, соттордун, укук коргоо органдарынын кызматкерлери кандай хан сарайларда жашап жаткандарын, гектарлаган жерлерди менчиктеп алгандарын, завод фабрикаларды приватташтырып алышып иштеген элдерди чыгарып салышып жана ал мекмелерди базар, тоговый центр кылып алышты. Устулорунон иш козголуп соттолуп жатышат, мыйзамсыз алган оокаттары текшерилип жатат.

Ошондуктан эл анын ичинен биз дагы озубуз коррупционерлерди, мыйзамсыз байыгандарды бетин ачып анан Президентке, укук коргоо органдарына беришибиз керек. Президент озу айтып жатпайбы. Биз олкодо болуп жаткан мыйзамсыздыкка, коррупцияга, элдин эсебинен мыйзамсыз байыгандарга кайдыгер мамиле кылбай, каршылык корсотпосок, жакында булар бизди илгерки байлардай болуп уруп согуп малай кылышат.

Биздин шаарда Урмангаев С.И. деген адам бар, анын мыйзамсыз кылыктарына жан батты, элдин кыжыры келуудо. С. Урмангаев, созуно турбаган, алдамчы, нысабы жок ач коз, адам катары элге белгилуу болду. Себеби ал байлыгына чиренип, каалаганын жасап жатат.

С. Урмангаев элдин мыйзамдуу турдо алган 2-3 сотка жерин мыйзамсыз талашып 1943 жылдагы токтомду корсотуп сотко берип жатат. Жашоочуларга келип коркутуп: мен силерди уйунордон чыгарам, ачыктарынарды мага откоруп бергиле деп демитип, Ысык-Колдун соттору менин пайдама чечет, мени уга албайсынар деп, сотторду сатып алган кишидей болуп, ачык эле элге айтып жатат. Ысык-Кол облусунун административтик соту (судья Тагаев М.), 77 жыл! отсо дагы, отуп кеткен моонотту калыбына келтирип, ишти карап жатат, Балыкчы мэриясынын токтомдорун козго илбей, Урмангаевке бересеси бардай.

Урмангаев С. байлыгына чиренип 28-май 2020-жылы Ысык-Кол административтик соттун имаратынын ичинен, топ элдин козунчо, Балыкчыдагы белгилуу коомдук ишмер, укук коргоочу, «Балыкчы» коомдук бирикменин башкармасы, элдин укугун коргогон мыйзамдуу окулу болгон С. Акеевти С. Урмангаевтин, баласы Урмангаев Э., небереси Султанов Б. болуп урушуп, денесине жаракат келтиришти. Акеев С. азыркы убакта больницада дарыланып оор абалда жатат, мээси чайпалып. Окуя болгон жерге милиция келип, Каракол ШИИБна арыз берилип, акт тузулду. Тергоо Каракол ШИИБнун тергоочусу Э. Турдубековко тапшырылды.

С. Урмангаевтин мындай зордук-зомбулугу биринчи жолку эмес.

Оз убагында Урманаев С. баласы Урманаев Э. болуп, Караколдо сот учурунда доогердин окулу К.Данияровко элдин козунчо кол салышкан. Милицияга арыз жазылып бирок тергоо иш аягына чыкпай жабылып калган. 2014 жылы С. Урманаев кайрадан К.Данияровко (экинчи группадагы инвалид) кол салып, уруп сабаган, К.Данияров больницага жатып чыккан. Арыздануу мооноту отуп кетти деген жалган шылтоо менен Балыкчы ШИИБнун тергочусу иш козгобой койгон. Граждандык сот аркылуу С.Урманаевтин куноосу аныкталып 10 мин сом морадык зыян толгон.

Эми болсо минтип элдин мыйзамдуу окулу С.Акеевти сабап салышты. Бул адамдарга мыйзамда каралган чара корулуш керек., же милициянын жетекчилери Урманаевтерди коргоп ишти тымызын бутуробу?

С.Урманаевке мындай кылыктары конумуш болуп калган. Ал байлыгына таянып, баардык иштерди акча менен бутуруп, конуп калган. Урманаевтин кандайча байыганы белгилуу болуп калды. Анын бизнеси жок .Бирок Урманаев С. олкодогу 100 бай кишинин катарына кирет экен. Кандайча байыганын эл билиш керек.

Балыкчы эт комбинаттын (АО БЭК) 76% акциясын ОАО "Кыргызтрансавто" сатып алган жана "Кыргызтрансавто" акционерлерине таандык болгон. 1998-жылдан 2002 жылга чейин Урманаев С.И. министр, губернатор болуп иштеген. 2002-жылы С.Урманаев Аксыда элдин каны тогулуп, 2008-жылы Аксы окуясы боюнча куноолу деп табылып 5(беш) жылга соттолгон, 3 жылга жетекчилик жумушка иштоо укугунан ажыраган. Бирок губернаторлуктан тушкондон кийин, ОАО "Кыргызтрансавто" го кайра директор болуп алган. Ошол кундон ушул кунго чейин эт комбинатты С.И. Урманаев «менчигине» айлантып алган. Эт комбинаттын ичинде озунун жеке менчик 30-40 малын бекер кармап арендага акча толобойт, БЭКтин территориясын "Кыргызтрансавто"нун машинелери учун стоянка катары колдонот, акча толобойт, эт комбинаттын техникасын жеке менчик жумуштарына колдонот акча толобойт.

24-апрель 2009-жылы кесиби мугалим болгон Н.Бектурованы учредительдердин улуксааты жок эле БЭКтин директору кылып койгон жана эт комбинаттын мулкун тоноп, цехтерди талкалап, оборудованиелерди металаломго откоруп тушкон акчанын кайда кеткени белгисиз. Кирпич, ЖБИлерди чыгарып кетип С.Урманаев менчик сарай салды. Консерва чыгарып иштеп жаткан комбинаты жаап салышты. Консерва жасайлы деген ондогон уйларды базарга Бектурова Н. сатып акчасы кайда кеткени белгисиз.Макарон чыгарган цехти, пекарняны жаап салышты. Оборудованиясын чыгырып кетишти. Эт комбинаттын кредитке алынган 112 баш жылкыларын озум билемдик кылып сатып 5 млн. сомдон ашкан акчасын кассага тушургон эмес. Комбинатты талкалап-тоноп иштоого жараксыз кылышты.Иштеген элди бут жумуштан чыгарды.

БЭКтин бутундугун сактоо максатында, 09.04.2012-жылы Балыкчы шаардык сотунун чечими менен комбинаттын мулку арестке коюлган. Бирок С. Урманаев менен Н.Бектурова, БЭКтин мулку аресте турганына карабай , соттук аныктамаларды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын одоно турдо бузуп, 2012-2014 жылдары эт комбинаттан 5 машина менен оборудование, темир, 4 машина менен курулуш материалдарды, ЖБИ, жана башка мулктун эт комбинаттан чыгарып кетишкен. Акчасы тушкон жок.

Бул факты боюнча 6-июнь 2015-жылы №17-15-114 сандуу кылмыш иш козголгон. Бирок ушул кунго чейин тергоо иштери бутпой, волокита болуп Балыкчы ШИИБнун ондурушундо журот .

25. 17.06.2015ж. соттук аныктаманын негизинде, Балыкчы сот аткаруучунун токтому менен ОсОО БЭКтин 104 объектиси (цехтер, мулктор) описке алынып, арестке коюлган.

С.Урманаев, Н. Бектуровалар, мулктор камакта турганына карабай, жана мыйзамды бузуп, комбинаттын 15 объектисинин материалдарын 26.05.2017 ж. БЭКтин учредительдерине билгизбей, С.Урманаевтин небереси Б.Султанов аркылуу, 3 оор жук ташуучу полуприцеп фургон менен оборудованиелерди, темирлерди эч кандай документи жок эле чыгарылып кеткен.

Бул факты боюнча, 27.05.2017ж., 09.06.2017ж., 12.06.2017ж. Балыкчы ШИИБно арыз

менен кайрылганбыз. Арызыбыз 09.06.2017ж. Балыкчы ШИИБда ККК-489 сандуу болуп катталган жана сотко чейинки ЕРПП катталган. Тергоосу журбой турат.

Урманаевтер "Кыргызтрансавто" га тийиштуу ЖЧК Реалдын 7 заправкасын 15 жыл иштетишти. Тушкон кирешени "Кыргызтрансавто" го беришкен жок. Албетте оздорунун чонтогуно кетти. 10 млн. ашкан сомго Кытайдан эки кирпичный заводдун оборудованиесин алып келип миллиондогон сомго Завод курду. БЭКтин, жана "Кыргызтрансавто" нын техникасын уулу Урманаев Н. жеке менчик кирпич завод курганда колдонду, миллиондогон акчасын толобойт. Материалдарды, электро двигательдерди, транспортерлорду эт комбинаттан ташыды акчасын толоргон жок.

Азыркы учурда Урманаевтин дагы бир коррупциялык иши аныкталды. 2003 жылы С.Урманаев, БЭКтин директорумун деп калп айтып, эт комбинаттын 100 оорунду 4 этаждуу общежитиясын, учредительдерге билгизбей, мэрияга откоруп бериптир. Бир-эки жылдан кийин кайра мэриядан ото арзан баага 134 мин сомго! озунун куйо баласына саттырыптыр жана 200 мин долларга (болжол менен 10 млн. сом) башка бир кишиге сатышыптыр! (Мына мыйзамсыз байлыктын фактысы). Ошентип аферистик жана коррупциялык иш жасашты. Общежитие жилой фондко кирет, ошондуктан мыйзам боюнча сатылбаш керек эле. СНБга кайрылганда, алар коррупциялык белгилер бар деп тапкан жана ишти Балыкчы ШИИБно откоруп беришкен. Иш каралбай жатат.

С.Урманаев директор Н. Бектурова менен комбинатта, кароолчулардын айлыктарын «конверт» менен берип, Соцфондко пенсиялык толордорду толобой, арендадан тушкон акчалардан салык толобой, жатат. "Кыргызтрансавто" нун шофлоруна мыйзамсыз турдо айлык акысын толобой койгон, сотко бесе, сот карабай койду.

С.Урманаев менен Н.Бектурованын уголовный иши тергелип жаткан убакта, учредительдерге билгизбей, Н.Бектурованы жумуштан кетирип, озу эт комбинатка директор болуп алыптыр. Эт комбинатка директор болгондон кийин, мыйзамды бузуп эт комбинатты аялы К. Жийдебаевага жеке менчикке берип салды, собраннын чечими бар деп. Мындай иштер уголовный кодекскте кадимки эле рейдерский захват деп аталат. Мындай алдамчы адамды мыйзам боюнча иш козгоп соттош керек. Бирок укук коргоо органдары тийиштуу милдеттерин аткарбай С.Урманаевке карата тийиштуу чара коргон жок.

Тергоо органдарына арыз берсек Балыкчы ШИИБнун начальниги эч чара корбойт. Ушундай волокитадан кийин, Балыкчынын ШИИБнун начальниги дагы коррупциялашып кеткенби деген ой пайда болот экен. Ушундай себептер менен олкодо коррупция, паракорлук уурулук азайбай эле кобойуп жатат.

Эми, "Кыргызтрансавто" боюнча: 1996 жылы ноябрь айында Урманаев С. озум билемдикке салып, иштеген кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, акционерлерге айтпай, алдоо жолу менен коллективке берилген акциялардын 49,7% озуно коррупциялык жол менен жаздырып алган экен. Бул мыйзамсыз факт акционерлерге билинип калып, биз 2010 жылдын июнь айынан бери Урманаевтин мыйзамсыз алган акциялары коллективке таркатылсын деп сотко кайрылдык, бирок сот карабай койду. Ошол акцияларга толоргон 2.4 млн. сомду жасалма документтердин негизинде толоргон деген шек бар. Себеби бул ири суммадагы акчаны Урманаев кайдан алганы белгисиз, налог толорбоптур, жана декларациясы жок. Ошол убакта ал Жогорку Кенештин депутаты болчу.

Мыйзамсыз жолдор менен автобазанын 35% акцияларын (баасы 2 млн. ашкан сом), аялы Жийдебаева К. ээлик кылып алган. Мындай ири суммадагы акчаны врач болуп иштеген аялы Жийдебаева К. кайдан алгандыгы белгисиз. Налог толоргон эмес, декларация жок. Азыркы убакта айтылган акциялардын изин жашырыш учун, оздорунун жакын туугандарына (Жусуповко К. Бербаевке А) фиктивный келишим менен откоруп беришкен.

1995 жылдын ноябрь айында «Ташинтерм» мекемесинен автобазага автоуслуганын эсебинен келген баасы 34 734 доллар турган 4650 термосту жакын тууганы Жийдебаевке А. жаздырып койгон экен. А.Жийдебаев олгондон кийин, бул акчаларды озунун уй булоосундо

жазылганы белгилуу. Бул кадимки эле автобазанын мулкун мыйзамсыз ээлеп алганга жатат. Фин полицияга кайрылсак арызыбызды карабай койдү.

2008 жылдын ноябрь айында Озгочо кырдаал министирлиги Туп районунун Токтаян айылындагы суу каналын куруу объектисине жарыяланган тендерге «Кыргызтрансавто» катышып жөнүчү болот. Куруу иштерине келишим тузулуп, белгиленген моонотто курулуш иштери бутун заказчикке откорулуп берилет. Бул курулуштан тушкон 200 мин сомдон ашык таза кирешени С. Урманов озунун фиктивный жеке менчик «Реал» курулуш фирмасын ача коюп, коррупциялык алдамчылык жол менен акчалай котортуп алган. Прокуратурага кайрылсак эч чара коргон жок.

2019-жылы "Кыргызтрансавтонун" баасы 6 млн. сомдон ашкан «Мерседес» маркасындагы 3 машинени рефрижератору менен, соттук аресте турганына карабай, белгисиз жакка жоготкону белгилуу болуп калды. Кайда кеткенин белгисиз. Милицияга арыз берсек алар ЕРПга каттап коюп бирок тергоо иштери журбой жатат. Ушундан кийин, Балыкчы ШИИБнин ишинде коррупциянын белгилери бар деп тушунубуз

Автобаза приватташтырылганда 250дон ашкан киши иштеген. Бирок 2012-жылдан бери 550 акционер бар ААК "Кыргызтрансавто", С.Урмановтин буйругу менен тап такыр иштебей турат. Иштеп айлык алгандары: директор, секретарь, бухгалтер, 3 кароолчу. Окмотко арыз менен кайрылсак эч реакция жана жооп жок.

Урмановтер мыйзамсыз иштерди каалагандай жазашып, акционерлерге тийиштуу мулкун каалагандай тоноп, акционердик коомду сызга отургузушту. Мисалы биз билгенден: кудасына базар басы 15 мин доллар турган супермазды жасалма жокументтердин негизинде белек кылып берип койгон, бир туугандарына арзан баа менен Газ-53 маркасындагы 2 машинени берген. Карындашына автобазага тиешелуу шоферлор жата турган квартираны арзан баада берген.

Уулу Урманов Н. автобазага тийиштуу Форд машинесин айдап, авария кылып, автобазага арзыбаган акча толоп кутулган. Жалалабад курортунда мекемеге тиештуу гостиницаны жалан озунун кызыкчылыгына пайдаланып, тушкон толмдорду озуне алышат экен.

2012 жылдан бери "Кыргызтрансавто" нын 32 супер мазын арендага берип, арендадан тушкон акчаны доходко кийирибей, тийиштуу налогдорду бюджетке толобой журот. Арыз жазсак, Балыкчынын салык инспекциясы, Республикалык бюджеттин тартыштыгына карабай, салыкты толотуу боюнча эч кандай чара корбой жатат.

Мына ушинтип, С.Урманов "Кыргызтрансавто"нун, ЖЧК БЭКтин, ОАО "Кыргызтрансавтонун" дочерний мекемелери ОсОО Реал, ОсОО Алтын булак мекемелердин акцияларын, буюмдарын мал-мулкун, материалдарын мыйзамсыз алып сатып, техникаларын бекер колдонуп байыды. Айтылган фактылар тергоого берген документтерде корсолтулгон. Мыйзамсыз алган байлыктарды мыйзам боюнча оордуна койдуруш керек.

Балыкчы ШИИБнун начальниги козголгон иштердин тергоосунун журушун текшербей, С.Урмановти жана небереси Б.Султановту, Н.Бектурованы коз коруне эле коргоп жатканы корунуп калды.

Корсо Урмановтин кудасы Чалбаев деген, Ген прокурордун орун басары болуп иштейт экен. Ошол иштерди жаптырып жатса керек. Азыркы учурда С.Урмановтин кудасы Чалбаев 200 мин доллар пара менен кармалып камакта жатат.

Мындай иштери менен Урманов С.И. Президенттин, Окмоттун, региондорду онуктуруу программасына, олконун туруктуу экономикалык онугусуно каршы иш жазап зыян келтируудо.

Урмановтин кылыктары жонундо Президентке, коопсуздук кенешке арыз менен кайрылыш керек. Бугунку жыйналыштын жыйынтыгы менен С.Урмановтин аракеттерине чара коруш учун, тийиштуу укук коргоо органдарга, мамлекеттик органдарга талабыбызды коюшубуз керек.

Суйлогондор: Абдылдаев М. Алымбаева Т. Машанло А. Мамытова Т. Данияров К.

Балыкчы шаарынын тургундарынын 31.05.2020ж.откоргон Чогулушунун токтому:

1. Каракол ШИИБу Урманаевтер 28 майда 2020-жылы элдин окулу С.Акеевти уруп денесине жаракат келтиргендиги учун куноолулордун устунон мыйзым боюнча кылмыш иши козголсун жана тыкат тергоо жургузулсун. (тергоочу Э.Турдубеков).
- 2.Укук коргоо органдары С.Урманаевтин "Кыргызтрансавто" до, жасаган мыйзамсыз иштерин иликтеп элдин акциялары, Урманаевке, жана анын аялы Жийдебаевага таандык болуп калганынын мыйзамдуулугун текшерсин.
- 3.Укук коргоо органдары С.Урманаевтин Балыкчы эт комбинатындагы озунун менчик малы бекер багыгандыгын, "Кыргызтрансавто" нын машиналеринин эт комбинаттын территориясында бекер, акча толобой тургандыгын текшерсин.
- 4.Балыкчы эт комбинатынын 20% акциялары кандай жол менен С.Урманаевтин баласы Э.Урманаевке берилгенин жана мыйзамдуулугун текшерсин
- 5.Балыкчы ШИИБнун тергоочулору волокита кылбай С.Урманаев, Б.Султанов, Н.Бекгурованын устунон козголгон 3 кылмыш ишти сотко чейинки тергоосун бутуруп сотко ашырсын.
- ✓ 6.Исык-Колдун административтик соту(судья Тагаев М) С. Урманаевтин элге карата берген жер боюнча доо арызын тыкат изилдеп мыйзамдуу, акыйкаттуу чечим чыгарсын.
- 7.Жыйналыштын токтому Балыкчы мэриясына, Балыкчы муниципалдык болумуно, СНБга, Балыкчы прокуратурасына, Каракол ШИИБно, Балыкчы ШИИБно жонотулсун.
8. Президентке, коопсуздук Кенешке, Окмотко кайрылуу жазылсын.

Кол койгондор:

[Handwritten signatures and names on the left side of the page, including names like Урманаев, Султанов, Бекгуров, etc.]

[Handwritten signatures and names on the right side of the page, including names like Акеев, Тагаев, etc.]

№	3
БАЗИРҒЫ	

--	--	--	--	--	--

From where: *Уч. № 317*

Кимден: *А. Баева*

Om koso: *А. Баева*

From whom: *А. Баева*

